



КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИ
Гуманитардык факультети

Курстун программасы

www.manas.edu.kg

Курстун коду	Курстун аты (Кыргызча)	Курстун аты (Түркчө)	Семестр	Апталык саат	Кредит	ЕКТС
TTR-384	Расмий документтерден которуу	Resmî Belge Çevirisi	6	2 + 2	3	4

Курстун деңгээли	Бакалавр
Курстун түрү	Тандоо
Координатор	Док. Лейла Бабабтурк
Курстун мугалими	Док. Лейла Бабабтурк
Курстун тили	Орусча
Жардамчылар	-
Аудитория	İlef 418
Курстун максаты	Студенттерге ар түрдүү тармактар боюнча жүргүзүлгөн расмий ачылыш сөздөрү, презентациялар жана башка тексттик материалдарды которуунун жолдорун үйрөтүү.

Колдонулуучу адабияттар

Колдонулуучу адабияттар	Адабияттын түрү
1 Паршин А. Теория и практика перевода. М.:2001.	Китеп
2 Sözlü Çeviri. Çalışmalar ve Uygulamalar, Yard. Doç. Dr. Aymil DOĞAN, 2003, Ankara.	Китеп
3 Çevirmenin El Kitabı, İsmail Boztaş, 2005, Ankara.	Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар

1	Курстун аягында студент конференция, расмий жолугушуу, жыйындарда түрк жана орус тилдеринен кош багыттуу синхрондук котормо иштерин жүргүзө алат.
2	Экономика, эл аралык мамилелер, саясат ж.б. актуалдуу багыттарды камтыган кептик материалдардын негизинде студенттердин синхрондук котормо багытында алган теориялык жана практикалык билим-билгичтиктери өркүндөтүүлөт

Курстун планы

Апта	Темасы
------	--------

Баалоо

Баалоо каражаты	Саны (даана)	Үлүшү (%)	Жалпы үлүшү
Арасынак	1	40	40
Финал сынагы	1	60	60